

	БЕКИТИЛДИ «О!Банк» ААК Башкармасы 04.12.2025 ж. № 68/2025-5 Протоколу
---	--

19.12.2025 ж. баштап күчүнө кирет

**Аралыктан тейлөө каналдары аркылуу берилүүчү насыялык продукттар боюнча
КЕРЕКТӨӨЧҮЛҮК НАСЫЯ КЕЛИШИМИН ТҮЗҮҮГӨ
АЧЫК ОФЕРТА**

Ушул Аралыктан тейлөө каналдары аркылуу берилүүчү насыялык продукттар боюнча Керектөөчүлүк насыя келишимин түзүүгө Ачык оферта (мындан ары - Оферта) жеке жактарга даректелген жана Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 2-бөлүмүнүн 398-беренесине ылайык «О!Банк» ачык акционердик коомунун (мындан ары - Банк) Карыз алуучу менен түзүү тартиби ушул Офертада камтылган төмөнкү шарттарда аныкталган Керектөөчүлүк насыя келишимин түзүүгө сунушу (мындан ары – Керектөөчүлүк насыя келишими же келишим) болуп саналат.

Ушул келишим Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 394-беренесине, 395-беренесинин 3-пунктуна ылайык Банк <https://obank.kg> сайтында жана/же Аралыктан тейлөө каналдарында жарыяланган, ушул Офертада каралган тартипте Карыз алуучунун талаптарына жооп берген аракетке жарамдуу кайтарым жооп кылган жеке жак тарабынан кол коюлган ушул Офертада каралган шарттарда Офертаны кабыл алуу жөнүндө жооп (мындан ары - Акцепт) алган убактан баштап түзүлгөн болуп эсептелет. Акцепт толук жана шартсыз болуп саналат, бул Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 399-, 402-беренелерине ылайык Карыз алуучунун ушул Офертаны түзүүсүн (кол коюусун) жана анын бардык шарттарын кабыл алуусун түшүндүрөт, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына жана Банктын ички ченемдик документтерине ылайык Сатуучу Келишимди түзүү үчүн зарыл документтерди берген жана/же Банк аларды текшерген шартта. Акцепт (ушул Офертага аналогиялуу) Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Акцепт толук жана шартсыз болуп саналат, бул Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 399-, 402-беренелерине ылайык Карыз алуучунун ушул Офертаны түзүүсүн (кол коюусун) жана анын бардык шарттарын кабыл алуусун түшүндүрөт, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына жана Банктын ички ченемдик документтерине ылайык Карыз алуучу Келишимди түзүү үчүн зарыл документтерди берген жана/же Банк аларды текшерген шартта. Акцепт (ушул Офертага аналогиялуу) Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Банктын Карыз алуучунун Акцептин алуусу ушул келишимдин түзүлүшү болуп эсептелет (келишимди түзүү үчүн Банктын ыйгарым укуктуу жагынын кол тамгасы талап кылынбайт). Электрондук кол тамга менен жүргүзүлгөн акцепт Карыз алуучунун өз колу менен кол тамга коюлган кагаз түрүндөгү акцептке теңдеш болуп таанылат.

ТЕРМИНДЕР ЖАНА АНЫКТАМАЛАР:

Аралыктан тейлөө каналдары - Карыз алуучунун Банк менен өз ара аракеттешүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоочу маалыматтык жана техникалык каражаттардын жыйындысы. Мындай каналдарга кирет: Банктын мобилдик тиркемеси, веб-сайты, ошондой эле Банк банктык кызматтарды обочолонгон форматта берүү үчүн колдонгон башка санарип платформалар.

Карыз алуучу – Банк менен Керектөөчүлүк насыя келишимин түзгөн жана ушул келишимде белгиленген шарттарда Насыя алган жеке жак.

Насыя - Банк тарабынан Карыз алуучуга мөөнөттүүлүк, кайра кайтарымдуулук, төлөмдүүлүк шарттарында жана Керектөөчүлүк насыя келишиминде, Акцептте каралган шарттарда жана Карыз алуучунун насыяга өтүнмөсүнүн негизинде түзүлгөн насыялык продукттун шарттары менен берилген акча каражаттары. Ушул келишимде «Насыя» термини керектөөчүлүк максаттарга насыяларды, Товарды бөлүп төлөө менен алууга насыяларды, насыялык линияны, ошондой эле анын алкагында берилүүчү өзүнчө транштарды жана башка насыялык продукттарды түшүндүрөт. Насыя Карыз алуучуга гана ишкердик иш жана киреше табуу менен байланышпаган жеке, үй-бүлөлүк же турмуш-тиричиликтик максаттары үчүн берилет.

Банктын обочолонгон түзүмдүк бөлүмчөлөрү же ОТБ – булар Банктын филиалдары, өкүлчүлүктөрү, сактык кассалары, мобилдик кеңселери, көчмө кассалары жана кардарларды тейлөө пункттары.

Товар - Банк кызматташкан Соода уюму тарабынан сатып өткөрүлгөн товар/иш/кызмат. Мындай Товар Карыз алуучуга Керектөөчүлүк насыя келишиминин шарттары менен каралган насыялык каражаттарды максаттык колдонуунун алкагында берилет. Насыяга берүүгө жатпаган товар Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана Банктын ички ченемдик документтери менен аныкталат.

Соода уюму же СТИ – Банк менен кызматташуу жөнүндө макулдашууну түзгөн, анын алкагында Карыз алуучуга Товарды Банк аркылуу тариздөө мүмкүнчүлүгү менен Насыяга же бөлүп төлөөгө берген юридикалык жак же жеке ишкер. СТИ Банк менен сатып алууну тариздөө, бүтүм жөнүндө маалыматты өктөрүп берүү маселелери боюнча өз ара аракеттешет, ошондой эле зарыл болгондо Керектөөчүлүк насыя келишиминин шарттарына жана насыялык продукттун шарттарына ылайык Товарды кайтарып берүүдө же алмаштырууда катышат.

1. НАСЫЯЛЫК КЕЛИШИМДИН ПРЕДМЕТИ ЖАНА ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. Ушул келишимдин предмети Карыз алуучуга Банктын тиешелүү насыялык продукттун жана ушул келишимдин шарттары менен белгиленген шарттарда жана тартипте, Карыз алуучу берген Насыяга Арызынын негизинде Насыя берүү болуп саналат.

1.2. Керектөөчүлүк насыя келишими түзүлдү деп эсептелет:

1.2.1. ушул Келишимге, аны түзүүгө Акцептке, жана зарыл документтерге Аралыктан тейлөө каналдары аркылуу кол коюлган убактан баштап, Карыз алуучу тарабынан Кыргыз Республикасынын жана Банктын ички ченемдик документтери менен талап кылынган бардык документтер берилген шартта.

1.2.2. Карыз алуучу Аралыктан тейлөө каналдары аркылуу идентификациялоодон жана верификациялоодон өткөн убактан баштап, жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук берген шартта.

1.3. Ушул келишим Банк Карыз алуучуга берген Насыяларды берүүнүн жалпы шарттарын белгилейт жана Керектөөчүлүк насыя келишиминин алкагында берилүүчү бардык насыялык продукттарга колдонулат. Карыз алуучуга берилүүчү Насыянын ар бир түрү тиешелүү Насыяга арыз жана келишимдин Акцепти менен аныкталат. Оферта, Акцепт, Тындыруу графиги, Чыгымдар тизмеги, Банктын Тарифтери жана ушул келишимдин алкагында кол коюлуучу башка документтер анын ажырагыс бөлүгү болуп саналышат жана Тараптар тарабынан аткарылууга милдеттүү.

1.4. Ар бир Насыянын атайын шарттары ушул келишимге тиркемеде бекитилет, мында ар бир насыялык продуктка ушул келишимдин негизги текстинде баяндалган эрежелер колдонулат. Ушул келишимдин негизги тексти менен конкреттүү тиркеменин шарттарынын ортосунда карама-каршылык болгон учурда, мындай карама-каршылыктар бөлүгүндө жана тиешелүү

Насыянын түрүнө тийиштүү бөлүгүндө гана конкреттүү тиркеменин шарттары артыкчылыкка ээ. Ушул келишим, Акцепт жана анын негизинде таризделген башка документтер жыйынды болуп ар бир берилген Насыя боюнча Тараптардын ортосундагы мамилелерди жөнгө салган бирдиктүү Керектөөчүлүк насыя келишими катары каралат.

2. НАСЫЯ БЕРҮҮНҮН ШАРТТАРЫ

2.1. Банк Карыз алуучуга Насыяны максаттуу пайдалануу, камсыздалгандык, мөөнөттүүлүк, кайра кайтарымдуулук жана төлөмдүүлүк шарттарында берет. Насыянын максаттуу багыты Банктын конкреттүү насыялык продуктусунун шарттарына ылайык аныкталат жана Карыз алуучу тарабынан Насыяга Арызда жана ушул келишимдин Акцептинде көрсөтүлөт.

2.2. Карыз алуучу Насыяга алынган акчанын суммасын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен жана келишимдин шарттарына ылайык кайра кайтарып берүүгө жана Насыяны колдонуу үчүн пайыздарды төлөөгө милдеттенет.

2.3. Насыяны тындыруунун түрү – аннуитет.

2.4. Комиссиялар – <https://obank.kg> Банктын расмий сайтында жайгаштырылган Банктын Тарифтерине ылайык.

2.5. Банк тарабынан бир эле убакыт аралыгында Карыз алуучунун эки жана андан көп Насыяга Арызы каралбайт.

2.6. Насыя берүүнүн алдында, Карыз алуучунун Банкта эсеби жок болгон учурда, Банк Карыз алуучуга Насыянын суммасы чегерилүүчү банктык эсепти ачат же Насыянын суммасын Соода уюмунун эсебине чегерет, эгер мындай шарт конкреттүү насыялык продукт менен каралган болсо. Карыз алуучунун Насыясынын негизги карызы боюнча карызын эсепке алуу үчүн Банк өзүнчө насыялык эсеп ачат. Бул эсепте Карыз алуучунун карызы жөнүндө бардык маалымат, насыянын негизги суммасын кошуп, чагылдырылат, жана ал Насыяны тындыруу процессинде Насыя боюнча карызды эсепке алууну жүргүзүү үчүн гана колдонулат.

2.7. Насыянын берилген датасы болуп насыялык каражаттардын Карыз алуучунун Банкта ачылган эсебине же, конкреттүү насыялык продукт менен каралган болсо, Соода уюмунун эсебине чегерилген күн эсептелет. Насыяны кайтарып берүү датасы болуп ушул карызды тындыруу боюнча операциянын Карыз алуучунун насыялык эсебинде чагылдырылган дата эсептелет. Насыянын суммасынын толук көлөмдө Берилген датасы жана Кайтарып берүү датасы бир күн болуп эсептелет, мында бир жыл 365 календардык күнгө, ал эми бир ай - тиешелүү айдагы календардык күндөрдүн иш жүзүндөгү санына барабар болуп кабыл алынат.

2.8. Конкреттүү насыялык продукттун шарты менен каралган эмес болсо, Карыз алуучу Банк тарабынан Насыянын суммасы берилген убакта түзүлгөн жана Карыз алуучуга кол коюуга берилген Тындыруу графиги менен, ошондой эле ушул келишимдин 2.22 п. ылайык Насыяны мөөнөтүнөн мурда жарым-жартылай тындырган учурда, Тындыруу графиктери менен өзүнүн шартсыз макулдугун билдирет.

2.9. Насыяны кайтарып берүү датасы же пайыздарды төлөө датасы майрам күнүнө же дем алыш күнгө дал келсе, Насыяны кайтарып берүү же пайыздарын төлөө тиешелүү майрам же дем алыш күндөн кийинки жумуш күнү ишке ашырылат.

2.10. Пайыздарды чегерүү 2.7. п. көрсөтүлгөн Насыяны берүү датасынан кийинки күнү башталат жана Насыя боюнча карыздын бардык суммасы толук тындырылган датага чейин кошуп улантылат, эгер Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен башка белгиленген эмес болсо.

2.11. Насыяны жарым-жартылай же толук мөөнөтүнөн мурда тындырууга кайсы убакта болбосун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык кандайдыр бир комиссияларды, айыптык санкцияларды же башка төлөмдөрдү албастан жол берилет.

2.12. Насыя мөөнөтүнөн мурда жарым-жартылай тындырылган учурда, Тындыруу графиги негизги карыздын калган суммасын эске алуу менен жана калган насыялоо мөөнөтүнүн чегинде кайра эсептелет. Мында Насыя боюнча пайыздык чен өзгөрбөгөн бойдон калат жана анын өлчөмүндө өзгөрүүлөр болбойт.

2.13. Насыя толугу менен мөөнөтүнөн мурда тындырылганда, Карыз алуучу иш жүзүндө чегерилген пайыздарды, ошондой эле тиешелүү камсыздандыруу келишиминин жана башка документтердин шарттарында каралган учурларды кошпогондо, кайтарып берүүгө жатпаган, Насыя алынганда төлөнгөн (камсыздандыруу Карыз алуучунун тандоосу боюнча таризделген болсо) камсыздандыруу акыларын кошуп, чыгымдарды (төлөмдөрдү) төлөйт.

2.14. Келишимдин 2.15 п. белгиленген тартипте кол коюлган Акцепт, Насыяга Арыз, Тындыруу графиги жана келишимдин ажырагыс бөлүгү болушкан башка документтер Банк тарабынан Аралыктан тейлөө каналынын тиешелүү интерфейсинде жарыяланат. Карыз алуучу көрсөтүлгөн документтерди андан ары колдонуу үчүн Насыя алган күнү жүктөп алууга милдеттүү. Зарыл болсо Карыз алуучу Насыяга Арыздын, Керектөөчүлүк насыя келишиминин, Тындыруу графигинин жана башка зарыл документтердин кагаз түрүндөгү көчүрмөлөрүн алуу үчүн Банкка кайрылууга укуктуу.

2.15. Керектөөчүлүк насыя келишимине, Насыяга Арызга жана башка документтерге кол коюудагы аракеттердин тартиби, ошондой эле электрондук кол тамганы же документтерге башка жолдор менен кол коюуну колдонууга тийиштүү Банк менен Карыз алуучунун ортосундагы мамилелердин тартиби <https://obank.kg> расмий сайтында жана/же ОТБлардын маалымат такталарында жана/же Аралыктан тейлөө каналдарында жарыяланган «О!Банк» ААКта жеке жактардын электрондук санарип кол тамганы колдонуу тартиби менен жөнгө салынат.

2.16. Коопсуздукту камсыздоо үчүн Банк тарабынан Карыз алуучунун өздүгүн MuID системасы аркылуу текшерүүнү кошуп, кошумча чаралар колдонулушу мүмкүн. Бул система Карыз алуучунун коопсуз аутентификациялоо жана идентификациялоо үчүн арналган. Зарыл болгон учурда, Карыз алуучу бардык зарыл маалыматтарды берүүгө жана Банк тарабынан белгиленген текшерүү жол-жобосунан өтүүгө милдеттенет.

2.17. Карыз алуучу Насыя боюнча берилген күрөөнү кырсыктардан камсыздандыруу жана/же мүлктү камсыздандыруу келишимин түзүү жөнүндө чечим кабыл алган учурда, мындай келишим Карыз алуучу тарабынан камсыздандыруу компаниялары тарабынан белгиленген шарттарда жана тарифтер боюнча түзүлөт. Банк камсыздандыруу компаниясынын тапшырмасы боюнча аракеттенет жана камсыздандыруу сертификатын жана/же камсыздандыруу полисин тариздөөдө Карыз алуучуга көмөк көрсөтөт.

2.18. Тараптар Банк Карыз алуучунун кошумча макулдугусуз анын Банкта ачылган кандай болбосун эсептеринен, электрондук капчыктарын кошуп, ушул келишим жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралган насыянын суммаларын жана чегерилген пайыздарды, комиссияларды, төлөмдөрдү, үстөк төлөмдөрдү, жогорулатылган пайыздардын, туумдардын, айыптардын суммаларын жана ушул келишимдин шарттарына ылайык келип чыгуучу башка суммаларды, Карыз алуучунун тандоосу боюнча ишке ашырылган кырсыктардан камсыздандыруу жана/же мүлктү камсыздандыруу менен байланышкан Банктын чыгымдарын, ошондой эле техникалык же башка үзгүлтүккө учуроолор себебинен жаңылыш чегерилген, анын ичинде үчүнчү жактарга таандык, акча каражаттарын эсептен чыгарууга укуктуу экенин макулдашышыты.

2.19. Карыз алуучунун Насыя боюнча карызды тындыруусу Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдары менен белгиленген тартипте (кезекте) ишке ашырылат.

2.20. Насыяны тейлөөдө Банк комиссиялык жана/же башка төлөмдөрдү алууга укуктуу. Бул төлөмдөрдүн өлчөмү Банк тарабынан белгиленген жана Банктын расмий сайты, Аралыктан тейлөө каналдары жана/же ОТБлардын маалымат такталары сыяктуу Банктын маалымат ресурстарында жарыяланган Тарифтер менен аныкталат. Карыз алуучу бул тарифтер менен Насыя келишимин түзгөнгө чейин таанышууга милдеттенет. Келишимге кол коюу Карыз алуучунун Банктын Тарифтери менен макулдугун билдирет.

2.21. Келишим боюнча милдеттенмелерин аткарууну камсыздоо үчүн Карыз алуучу Банкка Карыз алуучунун эсебиндеги акча каражаттарын талап кылуу укугун күрөөгө берет жана/же насыялык продукттун шарттарына ылайык Банк аркылуу Насыяга же бөлүп төлөөгө сатылып алынып жаткан Товарды күрөөгө берет.

2.22. Тараптар пайыздык чендин өлчөмү жана/же Тындыруу графиги өзгөргөн учурда кошумча макулдашууга кол коюу милдеттүү эмес экенин макулдашышты. Өзгөртүүлөрдү жана кошумчаларды Тындыруу графигине гана киргизүү зарыл болгон учурда, мындай өзгөртүү/толуктоо, ал Банк тарабынан жактырылган шартта, Банктын тандоосу боюнча киргизилиши мүмкүн:

2.22.1. Төлөм фактысынын жана/же Карыз алуучунун Банк тарабынан канааттандырылган Тындыруу графигин өзгөртүү жөнүндө Арызынын негизинде (андан ары Карыз алуучуну Аралыктан тейлөө каналдары аркылуу жаңы Тындыруу графиги менен тааныштыруу менен).

2.22.2. же Карыз алуучунун Карыз алуучунун Аралыктан тейлөө каналында өзгөртүүлөрдү тастыктоосу аркылуу, бул Тараптардын кошумча макулдашуусуз жаңы Тындыруу графигин макулдашуусу болуп эсептелет.

Мындай учурларда ага чейинки Тындыруу графиги жаңы Тындыруу графиги түзүлгөн/макулдашылган датадан баштап күчүн жоготот, ал анын ичинде Аралыктан тейлөө каналында чагылдырылат.

2.23. Ушуну менен Карыз алуучу келечекте Насыя мөөнөтүнөн мурда жарым-жартылай тындырылган учурда, ушул келишимдин 2.22.п. баяндалган Тындыруу графиктерин Банк тарабынан өзгөртүү тартиби менен шартсыз макулдугун билдирет. Тындыруулар графиги келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

2.24. Насыянын суммасы жана мөөнөтү Карыз алуучунун Насыяга Арызынын жана Кредитор тарабынан жүргүзүлгөн анализдин/баалоонун негизинде, баалоонун параметрлерине негизденип аныкталат.

3. КАРЫЗ АЛУУЧУНУН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

3.1. Карыз алуучу укуктуу:

3.1.1. Насыя келишимине, Акцептке жана келишимдин бардык ажырагыс бөлүктөрүнө кол койгон убактан баштап Насыя боюча акча каражаттарын алганга чейинки убакыт аралыгында Насыя алуудан акысыз негизде баш тартуу.

3.1.2. Ушул келишимдин 2.13.п. жана 2.15.п. каралган шарттарга ылайык Насыя боюнча карызды мөөнөтүнөн мурда толук же жарым-жартылай тындырууну жүргүзүү.

3.1.3. Насыя мөөнөтүнөн мурда жарым-жартылай тындырылганда, жаңы Насыяны жана пайыздарды Тындыруу графигин суроо-талап кылуу. Жаңы Насыяны Тындыруу графигин түзүү ушул келишимдин 2.22.п. белгиленген тартипте, бирок Насыя боюнча кезектеги төлөмдү салуу датасынан кеч эмес ишке ашырылат. Өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин түзүлгөн Тындыруу графиги төлөмдөр үчүн негиз болот, ушул келишимге тиркелет жана жаңы тындыруу графиги түзүлгөн датадан баштап күчүн жоготкон мурунку Тындыруу графигин алмаштырат.

3.1.4. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын тиешелүү талаптарын сактоо менен Банктын алдын ала жазуу түрүндөгү макулдугунан кийин гана ушул келишим боюнча укуктарын жана/же милдеттенмелерин үчүнчү жактарга берүү.

3.1.5. Банктан насыялык продукт, насыялык продукттун шарттары, ушул келишимди аткаруу менен байланышкан маселелер, ошондой эле Банктын компетенциясына кирген башка маселелер боюнча консультациялык жана башка жардам алуу.

3.1.6. Банкка Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда Насыяны реструктуризациялоо же пролонгациялоо боюнча өтүнүч менен кайрылуу.

3.1.7. Насыя күрөө менен камсыздалган учурда, Банк менен макулдашуу боюнча күрөө предметин алмаштыруу, жаңы күрөө предмети жана анын наркы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Насыя боюнча карыздын калган суммасына шайкеш келген жана жапкан шартта.

3.1.8. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана конкреттүү насыялык продукттун шарттары менен каралган башка укуктарга ээ болуу.

3.2. Карыз алуучунун милдеттери:

3.2.1. Келишимде жана колдонуудагы Насыяны тындыруу графигинде белгиленген өлчөмдө жана мөөнөттөрдө Насыяны кайтарып берүү жана ал боюнча пайыздарды төлөө.

3.2.2. Банк тарабынан берилген Насыяны максаттуу багыт боюнча колдонуу жана ага тастыктоону Насыянын суммасы Карыз алуучунун эсебине которулган датадан баштап 30 календардык күндүн ичинде берүү. Насыянын максаттарына кирбеген операциялар жүргүзүлгөн учурда, Банкка башка чыгымдарды төлөп берүү: же Банктын тарифтеринде жана Чыгымдар тизмегинде белгиленген өлчөмдө максаттуу эмес операциялар үчүн төлөм максаттуу эмес операциялар үчүн башка төлөмдөр.

3.2.3. Насыя алынган күнү Банк тарабынан берилген Тындыруу графигине кол коюу жана Насыяны тындырууну жана Насыя боюнча пайыздарды төлөөнү Тындыруу графиги боюнча так жүргүзүү.

3.2.4. Мөөнөтүнөн мурда жарым-жартылай тындыруу күнү ар бир конкреттүү учурда жаңы Тындыруу графигин тастыктоо жана ушул келишимдин 2.22. п. ылайык тастыкталган жаңыртылган Тындыруу графигине ылайык Насыяны тындырууну жана Насыяны колдонуу үчүн пайыздарды төлөөнү жүргүзүү.

3.2.5. Банкка операциялык жана ушул келишим менен байланышкан башка чыгымдарын Банктын Тарифтерине жана Чыгымдар тизмегине ылайык өз убагында жана толук көлөмдө төлөөнү ишке ашыруу.

3.2.6. Насыя күрөө менен камсыздалган учурда, Карыз алуучу жана/же күрөө берүүчү Банктын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн күрөө предметине тоскоолдуксуз жетүүсүн камсыздоого, ошондой эле Банктын талабы боюнча Насыянын максаттуу колдонулушун, милдеттенмелердин камсыздалгандыгын текшерүү, Күрөө предметин кайра баалоо, ошондой эле Карыз алуучунун финансылык абалын анализдөө менен байланышкан бардык зарыл документтерди жана маалыматтарды берүүгө милдеттенет. Текшерүүлөр Карыз алуучу келишим боюнча милдеттенмелерин толук аткарганга чейин жүргүзүлүшү мүмкүн. Мындай текшерүүлөрдүн саны, алардын мезгилдүүлүгү жана мөөнөтү Банк тарабынан бир тараптуу тартипте аныкталат жана Карыз алуучу жана/же күрөө берүүчү менен макулдашууга жатпайт.

3.2.7. Банкка Насыяны өз убагында кайтарууга, чегерилген пайыздарды төлөөгө жана келишимде каралган башка төлөмдөргө терс таасирин тийгизе алуучу бардык жагдайлар жөнүндө дароо кабарлоо.

3.2.8. Банктын жазуу түрүндөгү макулдугун алдын ала алуусуз ушул келишим, ошондой эле Карыз алуучунун Насыяны кайтарып берүүнү камсыздоо менен байланышкан бүтүмдөрү боюнча укуктарды жана милдеттерди үчүнчү жакка (үчүнчү жактарга) толук же жарым-жартылай өткөрүп бербөө.

3.2.9. Карыз алуучунун почталык жана банктык реквизиттери, жашаган, катталган даректери, жеке маалыматтары жана телефон номери өзгөргөндө жана башка өзгөрүүлөр болгондо, анын ичинде Карыз алуучу менен аффилирленген жактарда, Банкка жаңы маалыматтарды 5 (беш) жумуш күндүн ичинде жазуу түрүндө маалымдоо.

3.2.10. Башка финансы-насыялык уюмдарда, анын ичинде жубайынын/жолдошунун, ата-энесинин жана балдарынын, Насыялары бар экени жөнүндө, жана бул Насыялар боюнча насыялык дисциплинаны сактоо боюнча жарым жылда 1 жолудан кем эмес маалымат берип туруу.

3.2.11. Банктын биринчи талабы боюнча финансы-экономикалык мүнөздөгү маалыматтарды камтыган, Карыз алуучунун финансылык абалын, анын Насыяны колдонуусун баалоого мүмкүндүк берген маалыматты жана документтерди, ошондой эле анын ишине жана ишке ашырган операцияларына тийиштүү маалыматтарды, анын ичинде Кыргыз Республикасынын колдонуудагы террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарын сактоо максатында, 3 (үч) банктык күндөн кеч эмес мөөнөттө берүү.

3.2.12. Өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын колдонуудагы стандарттарына ылайык айлана-чөйрөгө, ден соолукту коргоого жана коопсуздук техникасына аяр мамиле кылууну эске алуу менен жүргүзүү.

3.2.13. Карыз алуучунун мыйзамдуу катталган никеси бар болсо, жубайынын/жолдошунун Насыяны алууга жазуу түрүндө макулдугун алуу, ошондой эле Банкка анын биринчи талабы боюнча бул макулдукту берүү.

3.2.14. Насыяны кайтарып берүү же пайыздарды төлөө боюнча милдеттенмелер өз убагында аткарылбаган учурда, Насыяны колдонуу боюнча чегерилген бардык пайыздарды, ошондой эле ушул келишим, Тындыруу графиги жана Банктын Тарифтери менен белгиленген өлчөмдө жана тартипте үстөк төлөмдү төлөө.

3.2.15. Банкка анын Банктагы эсептеринен жана электрондук капчыктарынан Насыя боюнча карыздын суммасын, техникалык жана башка үзгүлтүккө учуроолор себебинен жаңылыш чегерилген, анын ичинде үчүнчү жактарга таандык, акча каражаттарын кошуп, ошондой эле комиссиялардын суммасын жана Карыз алуучу кырсыктардан камсыздандырууну жана/же күрөө боюнча мүлктү камсыздандырууну тандап алса, камсыздандыруу компаниясына төлөп берүүгө жаткан башка төлөмдөрдү акцептсиз негизде эсептен чыгарууга жана аны анын Банкта ачылган камсыздандыруу компаниясынын эсебине которууга укук берүү. Ошондой эле Карыз алуучу Банктын ушул келишим жөнүндө маалыматтарды, анын ичинде Насыянын суммасын, мөөнөтүн, Карыз алуучу берген документтердин көчүрмөлөрүн, ошондой эле Карыз алуучуну кырсыктардан камсыздандыруу жана/же күрөө боюнча мүлктү камсыздандыруу боюнча Карыз алуучуну камсыздандыруу боюнча кызматташтыктын алкагында, Насыя алууга байланыштуу түзүлгөн келишимдерди кошуп, бирок чектелбестен, мындай камсыздандыруу анын тандоосу боюнча ишке ашырылган шартта, камсыздандыруу компаниясына берүүсүнө макулдугун берет.

3.2.16. Банктын ушул келишимдин шарттарын жаңыртылган Офертаны Банктын расмий сайтында жана/же ОТБлардын маалымат такталарында жарыялоо аркылуу бир тараптуу тартипте өзгөртүү укугун кабыл алуу, эгер мындай өзгөртүүлөр анын укуктарын начарлаткан жана/же анын милдеттерин көбөйткөн учурларды кошпогондо, жана алар жарыяланган убактан баштап ушул келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп калган мындай өзгөртүүлөрдүн юридикалык күчүн таануу.

3.2.17. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана конкреттүү насыялык продукттун шарттары менен каралган башка милдеттерди алуу.

4. БАНКТЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

4.1. Банктын укуктары:

4.1.1. Карыз алуучунун Банкта ачылган эсептеринен, Банктын электрондук капчыктарын кошуп, Тындыруу графигине ылайык Насыянын суммасын тындыруу, пайыздардын, комиссиялардын (башка чыгымдарды (төлөмдөрдү), айыптардын, үстөк төлөмдөрдүн суммаларын төлөө эсебинде, ошондой эле техникалык жана башка үзгүлтүккө учуроолор болгондуктан жаңылыш чегерилген, анын ичинде үчүнчү жактардын, акча каражаттарын акцептсиз эсептен чыгаруу, ошондой эле камсыздандыруу компаниясына төлөөгө жаткан комиссияларды жана башка төлөмдөрдүн суммасын, эгер Карыз алуучу кырсыктардан камсыздандырууну жана/же күрөө мүлкүн камсыздандырууну тандаса, акцептсиз тартипте эсептен чыгаруу жана аларды камсыздандыруу компаниясынын эсебине чегерүү. Төлөмдүн валютасынан жана/же Банк көтөргөн чыгымдар менен байланышкан валютадан башка валютада акча каражаттарын эсептен чыгарган учурда, эсептен чыгарылган каражаттарды конвертирлөө эсептен чыгаруу убагына карата Банк тарабынан белгиленген валюталар курсу боюнча ишке ашырылат.

4.1.2. Көтөргөн чыгымдарынын ордун толтурулуусуна, Банктын эсебинен Карыз алуучуну кырсыктардан камсыздандыруу жана/же Насыя боюнча күрөөгө берилген мүлктү камсыздандыруу таризделген учурда, Карыз алуучу мындай камсыздандырууну тандап алган болсо.

4.1.3. Кайсы убакта болбосун жана бир нече жолу Карыз алуучудан Карыз алуучунун финансылык абалын, анын Насыяны колдонуусун баалоого зарыл финансы-экономикалык маалыматтарды камтыган маалыматты жана документтерди, ошондой эле Карыз алуучунун ишине жана ишке ашырган операцияларына тийиштүү маалыматтарды суроо-талап кылуу жана алуу. Алынган маалымат Банк тарабынан, анын ичинде Кыргыз Республикасынын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарын сактоо үчүн колдонулушу мүмкүн.

4.1.4. Карыз алуучудан Насыя боюнча карызды, анын ичинде чегерилген пайыздарды, үстөк төлөмдөрдү, комиссияларды (башка чыгымдарды (төлөмдөрдү) мөөнөтүнөн мурда тындырууну талап кылуу:

4.1.4.1. Карыз алуучу келишимдин шарттарын бузган учурда;

4.1.4.2. Насыя боюнча негизги карызды/пайыздарды Тындыруу графигине ылайык өз убагында тындырбаган учурда;

4.1.4.3. Насыя максаттуу эмес колдонулган же Карыз алуучу Карыз алуучунун финансылык абалы жөнүндө жана анын ишине тийиштүү башка зарыл маалыматтарды/ документтерди берүүдөн баш тарткан учурда;

4.1.4.4. Карыз алуучунун финансы-экономикалык абалы начарлаган же Карыз алуучунун өзү жана өзүнүн финансылык абалы жөнүндө чындыкка дал келбеген маалыматты берген фактылар табылган учурда;

4.1.4.5. Карыз алуучу белгиленген тартипте төлөөгө жөндөмсүз деп жарыяланса;

4.1.4.6. Банктын кароосу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдери жана Банктын ички ченемдик документтери менен негизделген башка учурларда.

4.1.5. Келишим, ошондой эле Карыз алуучунун Насыяны кайтарып берүүнү камсыздоосу менен байланышкан бүтүмдөр боюнча өзүнүн милдеттенмелерин жана/же укуктарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук же жарым-жартылай кайра өткөрүп берүү.

4.1.6. Келишимде камтылган маалыматты, ошондой эле кандай болбосун маалыматтарды, Карыз алуучунун жеке маалыматтарын кошуп, Банктын акционерлерине, аффилирленген жана байланышкан жактарына берүү же ачуу.

4.1.7. Карыз алуучунун жана анын жакын туугандарынын насыялоо уюмдарындагы Насыяларына карата маалыматтарды Карыз алуучунун өзүнөн, насыялык бюролор аркылуу жана/же башка жол менен суроо-талап кылуу жана алмашуу.

4.1.8. Банк Карыз алуучу келишим боюнча милдеттенмелерин аткарбаган учурда, Банк жүргүзгөн Карыз алуучу менен телефондук чыгыш чалуулардагы сүйлөшүүлөрдү жазуу жана көрсөтүлгөн жазууларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сактоо. Зарыл болгон учурда, Банк өзүнүн системаларынан сүйлөшүүлөрдүн жазууларын жана чалуу жөнүндө маалыматтарды жүктөп чыгарууга жана аларды үчүнчү жактарга Насыяны кайтарып алуу боюнча кызматтарды көрсөтүү максатында берүүгө укуктуу.

4.1.9. Келишими боюнча Карыз алуучунун зарыл документтерин жана маалыматтарын маалымат түрүндө берүү:

4.1.9.1. Карыз алуучунун насыя таржымалын түзүү үчүн насыялык бюролорго;

4.1.9.2. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик/укук коргоо органдарына;

4.1.9.3. Банк тарабынан Насыя боюнча карызды өндүрүү үчүн тартылган үчүнчү жактарга.

4.1.10. Карыз алуучу Насыядан баш тарткан учурда, ага Насыянын суммасын чегерүү үчүн ачылган банктык эсепти бир тараптуу тартипте жабуу.

4.1.11. Финансы рыногундагы шарттар кескин өзгөргөн учурда, ошондой эле өлкөдөгү макроэкономикалык факторлордун өзгөрүүсү менен байланышкан төмөнкүдөй себептер менен:

4.1.11.1. банк кызматтарынын рыногунда конъюнктуранын өзгөрүшү;

4.1.11.2. улуттук валютанын курсунун олуттуу өзгөрүшү;

4.1.11.3. инфляциянын деңгээлинин көтөрүлүшү;

4.1.11.4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик ченди көтөрүшү, келишимдин/кошумча макулдашуулардын мөөнөттөрүн жана шарттарын кайра карап чыгуу/өзгөртүү, анын ичинде Насыя боюнча пайыздык ченди, комиссиялык төлөмдөрдүн, айыптык санкциялардын жана башка чыгымдардын өлчөмүн келишимде белгиленген тартипте Тындыруу графигин тиркөө менен мындай өзгөртүүлөр жөнүндө 30 (отуз) календардык күн мурун Карыз алуучуга жазуу түрүндө билдирүү менен көтөрүү.

4.1.12. Ушул келишимдин шарттарын ушул Офертанын өзгөртүлгөн текстин Банктын сайтында жана/же ОТБлардын маалымат такталарында жайгаштыруу менен бир тартипте өзгөртүү жана/же толуктоо, бул Карыз алуучунун укуктарын начарлаткан жана/же анын милдеттерин көбөйткөн учурларды кошпогондо. Мында Карыз алуучу Офертага өзгөртүүлөрдү киргизүү бул өзгөртүүлөрдүн Банк менен Карыз алуучунун ортосунда түзүлгөн Керектөөчүлүк насыя келишимине киргизилишине алып келерине жана бул Керектөөчүлүк насыя келишимине өзгөртүүлөр Офертадагы мындай өзгөртүүлөр менен бир убакта күчүнө киришине макул жана тааныйт.

4.1.13. Карыз алуучудан ушул келишим боюнча бардык милдеттерин талаптагыдай аткарууну талап кылуу, пайыздарды, комиссияларды, башка төлөмдөрдү, ошондой эле милдеттенмени талаптагыдай эмес аткарууга байланыштуу келип чыккан үстөк төлөмдөрдү (айыптарды/туумдарды) төлөөнү кошуп, жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Банктын Тарифтеринде жана ушул келишимде каралган башка жоопкерчилик чараларын колдонуу.

4.1.14. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана конкреттүү насыялык продукттун шарттары менен каралган башка укуктарга ээ болуу.

4.2. Банктын милдеттери:

4.2.1. Насыя келишиминин шарттарына ылайык Карыз алуучу Насыяны колдонгону үчүн пайыздарды жана айыптарды чегерүү.

4.2.2. Насыя келишиминин 2.12. п. каралган учурда, Насыяны мөөнөтүнөн мурда тындыруу күнү жаңы Тындыруу графигин түзүү.

4.2.3. Келишимдин колдонуу мөөнөтүнүн ичинде Карыз алуучудан тиешелүү суроо-талап келип түшкөн убактан баштап 3 жумуш күндүн ичинде төмөнкү маалыматты берүү:

1) Карыз алуучунун Насыяны алганы жана анын берилген Насыя боюнча насыялык дисциплинаны сакташы жөнүндө, анын ичинде мөөнөтүнөн кечиктирилген карыздын өлчөмү жөнүндө, маалыматты башка финансылык насыялоо уюмуна көрсөтүү үчүн;

2) Карыз алуучунун эсеби жөнүндө (эсептен көчүрмөлөрдү, баланстын абалы, Насыя боюнча төлөмдөрдү тастыктоо), келип түшкөн акча каражаттарынын Насыя боюнча карызды тындыруу эсебинде бөлүштүрүү жөнүндө.

4.2.4. Карыз алуучунун Насыясы боюнча карызды өндүрүү жол-жобосун баштоо жөнүндө кабарламаны жөнөткөн убактан баштап 15 күн аяктагандан кийин үстөк төлөмдү (айыптарды, туумдарды) чегерүүнү токтотуу, мында насыянын бардык колдонуу мөөнөтүнүн ичинде чегерилген үстөк төлөм берилген насыянын суммасынын 10% ашпашы керек.

4.2.5. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана конкреттүү насыялык продукттун шарттары менен каралган башка милдеттерди алуу.

5. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ

5.1. Ушул Насыя келишиминин шарттарын бузган учурда, Тараптар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын жана ушул келишимдин талаптарына ылайык жоопкерчилик тартат.

5.2. Ушуну менен Тараптар, Банктын бардык чыгашаларынын, төмөнкүлөрдү кошуп, бирок чектелбестен: Насыя боюнча карызды өндүрүү боюнча чыгашаларынын, соттук сарптоолорунун, почталык/ курьердик сарптоолорунун ордун Карыз алуучу толтурарын шартсыз макулдашышты.

5.3. Насыяны кайтарып берүү жана/же пайыздарды төлөө боюнча милдеттерин аткаруу боюнча мөөнөтөр Карыз алуучу тарабынан бузулганда, Банк Карыз алуучудан, ар бир төлөмдү кечиктирүү күнүнө, Насыя боюнча негизги карыздын жана чегерилген пайыздардын суммасынан эсептелген, Насыя боюнча бир күндүк пайыздык ченден ашпаган өлчөмдө үстөк төлөм (айып/туум) өндүрүп алууга укуктуу. Мында Насыянын бардык колдонуу мөөнөтүндө чегерилген үстөк төлөмдүн өлчөмү берилген Насыянын суммасынын 10 % пайызынан ашпоого тийиш.

5.4. Насыянын максатына кирбеген операцияларды жүргүзгөн учурда, Банк Карыз алуучудан башка төлөмдөрдү алууга укуктуу: максаттуу эмес операциялар үчүн төлөм же Банктын Тарифтеринде жана Чыгымдарынын тизмегинде белгиленген өлчөмдө башка төлөмдөр.

6. КЕЛИШИМДИН КОЛДОНУУ МӨӨНӨТҮ

6.1. Керектөөчүлүк насыя келишими анын Акцептинин убактысынан баштап күчүнө кирет жана Тараптар ушул келишим менен каралган өзүлөрүнүн милдеттенмелерин толугу менен аткарганга чейин күчүндө болот.

6.2. Карыз алуучу ушул келишим боюнча милдеттенмелерин аткарбаган учурда, анын ичинде акча каражаттарын өз убагында кайтарып берүү жана коштоочу төлөмдөрдү төлөө боюнча, ошондой эле ушул келишим жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралган башка учурларда, тиешелүү учур үчүн ушул келишим же Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен башка мөөнөт каралган эмес болсо, Банк ушул келишимдин болжолдонгон бузуу датасына 3 (үч) жумуш күн калгандан кеч эмес Карыз алуучуга жазуу түрүндө же башка жеткиликтүү жол менен билдирүү менен, кайсы убакта болбосун бир тараптуу тартипте ушул келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууга жана Насыянын суммасын толугу менен кайтарып берүүнү талап кылууга укуктуу.

7. КУПУЯЛУУЛУК

7.1. Насыя келишиминин Тараптары келишимдин бар экени жана анын шарттары жөнүндө маалымат, жана ошондой эле келишимди түзүүнүн жана аткаруунун жүрүшүндө алынган финансылык, коммерциялык жана башка маалымат купуя маалымат экенине макул болушту.

7.2. Бир тараптын купуя маалыматты үчүнчү жактарга берүүсү, аны жарыялоосу же башкача ачыктоосу ушул келишимде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында түздөн-түз каралган учурларда, Карыз алуучу Насыяны/Инструменттерди өз убагында тындырбаган жана пайыздарды өз убагында төлөбөгөн учурларды кошпогондо, мүмкүн.

7.3. Тараптын купуя маалыматын Тараптардын бири келишимдин талаптарын бузуу менен ачыкка чыгарган же жайылткан учурда, күнөөлү Тарап Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Тараптын мындай маалыматын, Карыз алуучу Насыяны өз убагында тындырбаган жана пайыздарды өз убагында төлөбөгөн учурларды кошпогондо, ачыкка чыгаруусунун жыйынтыгында тарткан чыгымдарынын ордун толтуруу менен, жоопкерчилик тартат.

7.4. Бул бөлүмдө каралган купуялуулук (жана банктык сыр) жөнүндө жоболор төмөнкү учурларга жайылтылбайт:

7.4.1. келишим боюнча укуктарды жана милдеттерди өткөрүп берүү;

7.4.2. Банк Карыз алуучу жөнүндө жана келишимди түзүү жөнүндө маалыматты, жана ошондой эле келишим боюнча Тараптардын милдеттенмелеринин аткарылышы менен байланышкан (анын ичинде Карыз алуучунун келишим боюнча милдеттенмелеринин курамы жана аткарылышын камсыздоо жолдору жөнүндө) маалыматты, насыялык бюронун маалымат базасына кошуу үчүн

бергенде, жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жана шарттарда Карыз алуучу жөнүндө насыялык отчетторду алганда;

7.4.3. Карыз алуучу жөнүндө жеке маалыматты жана ушул келишим боюнча маалыматтарды Банктын акционерлерине, аффилирленген жана байланышкан жактарына берүү;

7.4.4. келишимдин шарттары менен түздөн-түз каралган же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жол берилген башка учурлар.

7.5. Карыз алуучу ушуну менен Банкка, Банк Карыз алуучу милдеттенмелерин аткарбаганда, финансылык, коммерциялык маалыматты, банктык сырды келишимдин шарттары талаптагыдай аткарылышы максатында жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган шарттарда (анын ичинде тиешелүү маалыматтарды жарыялоо аркылуу) ачыктоого укуктуу экенине макулдук берет.

7.6. Карыз алуучу Банкка мамлекеттик/ мамлекеттик эмес органдардан жана мекемелерден, башка үчүнчү жактардан, алынган маалыматтын Банк тарабынан чогултулушуна жана иштетилишине макулдук берет, анын ичинде:

7.6.1. иш жүзүндө жашаган жери жана үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө;

7.6.2. майыптык статусу бар экени жөнүндө, мамлекеттик жөлөк пул төлөмдөрү бар экени жөнүндө, расмий жумушсуздун статусу бар экени жөнүндө;

7.6.3. салыктык (салык төлөөчү тааныган) карызы бар экени жөнүндө, камсыздандыруу төгүмү боюнча карызы жөнүндө жана ИСН боюнча маалыматтарды;

7.6.4. жеке мүнөздөгү башка маалыматты/ документтерди/ маалым каттарды/ маалыматтарды.

7.7. Карыз алуучу ушуну менен Банкка, Карыз алуучу милдеттенмелерин аткарбаганда, жүргүзүлгөн Карыз алуучу менен болгон телефондук чалуулардагы сүйлөшүүлөрдү жазууга жана алар түзүлгөн датадан баштап 6 (алты) ай ичинде сактоого, жана ошондой эле зарыл болгондо, Банктын системаларынан сүйлөшүүлөрдүн жазууларын жана чалуу жөнүндө маалыматтарды жүктөп чыгарууга жана үчүнчү жактарга берүүгө макулдугун берет.

8. ЖЕҢИЛГИС КҮЧ ЖАГДАЙЛАРЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Тараптардын Насыя келишими боюнча милдеттенмелерин аткаруусуна таасирин тийгизген табигый кырсыктар (ташкындар, өрттөр, жер титирөөлөр жана башка табигый же техногендик кырсыктар), эпидемиялар, өзгөчө абалды киргизүү, согуштук конфликттер/аракеттер, төңкөрүштөр, террористтик акттар, жарандык толкундоолор, иш таштоолор, массалык баш аламандыктар, мародерлук; көрсөтмөлөр, буйруктар, токтомдор же аткаруу бийлигинин башка административдик кийлигишүүсү сыяктуу жеңилгис күч (форс-мажор) жагдайлары, же башка Тараптардын акылга сыйган контролунан сырткары болгон жагдайлар келип чыкканда, бул милдеттенмелерди аткаруу мындай жагдайлар аракетте болгон мөөнөткө өлчөмдөш жылдырылат, эгер алар Насыя келишимин же анын жеңилгис күч (форс-мажор) жагдайы келип чыккандан кийин аткарылышы керек болгон бөлүгүндө мөөнөтүндө аткарууга олуттуу таасир этсе.

8.2. Жеңилгис күчтүн (форс-мажордун) таасирине кабылган Тарап, мындай окуя келип чыккан күндөн тартып 10 (он) календардык күндүн ичинде, экинчи Тарапка, келишим боюнча милдеттенмелерин аткарууга тоскоолдук кылган форс-мажор (жеңилгис күч) жагдайларынын башталышы жана аякташы жөнүндө, тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын тастыктаган документин тиркөө менен, жазуу түрүндө кабарлоого милдеттенет, форс-мажордук окуя далилдөөнү талап тылбаган жалпыга белгилүү факт болгон учурларды кошпогондо. Банк жеңилгис күч жагдайларынын (форс-мажордун) келгени жөнүндө Банктын расмий сайтында, Аралыктан тейлөө каналдары же ОТБлардын маалымат такталары аркылуу тиешелүү маалыматты жайгаштыруу менен кабарлоого укуктуу.

9. КОШУМЧА ШАРТТАР

9.1. Ушул келишимди аткаруу процессинде Тараптардын ортосунда келип чыккан талаш-тартыштар соттон тышкаркы тартипте сүйлөшүүлөр жолу менен чечилүүгө жатат. Сүйлөшүүлөр аркылуу жөнгө салууга мүмкүн эмес болгон кандай болбосун талаш-тартыштар жана пикир келишпестиктер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Офертага ылайык соттук тартипте чечилет. Банк жана Карыз алуучунун ортосунда өзүнчө Сотко караштуулукту аныктоо жөнүндө макулдашуу түзүлбөгөн учурда, Банк Банктын филиалынын жайгашкан жери боюнча же Бишкек шаарынын райондук сотторуна же Карыз алуучунун жашаган/жайгашкан жери боюнча өзүнүн тандоосу боюнча доолорду берүүгө укуктуу. Карыз алуучу доолорду Банктын жайгашкан жери боюнча гана коё алат.

9.2. Күрөө предметине өндүрүүнү сот аркылуу гана чегерүү, эгер күрөө предметинин коомчулук үчүн орчундуу тарыхый, көркөм же башка маданий баалуулугу бар болсо же жеке жакка менчик укугунда таандык болгон жалгыз турак жай болсо.

9.3. Карыз алуучу ушул келишимге кол коюп жатып, төмөнкүлөрдү тастыктайт жана кепилдейт:

9.3.1. Керектөөчүлүк насыя келишимин түзүү үчүнчү жактардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузууга алып келбейт;

9.3.2. ал аракетке жарамдуулугунан ажыратылган эмес жана Керектөөчүлүк насыя келишимин түзүүгө тоскоолдук кылган кандайдыр бир чектөөлөрү жок;

9.3.3. ал Керектөөчүлүк насыя келишиминин бардык шарттары менен таанышты жана аларга макул, кол коюп жаткан келишимдин маңызын түшүнөт, келишимди өзүнө өтө ыңгайлуу эмес шарттарда түзүүгө мажбур кылган жагдайлар жок;

9.3.4. ал тараптан анын ишкердик жана финансылык абалына жагымсыз таасир тийгизе алган кандайдыр бир макулдашуу, мүлктүк милдеттенмелер боюнча аткарбоолор же бузуулар жок;

9.3.5. анын ишкердик жана финансылык абалына олуттуу жагымсыз таасирин тийгизе алган ага кандайдыр бир административдик же соттук териштирүүлөрдүн болуу коркунучу жок же ага каршы башталган эмес;

9.3.6. Карыз алуучунун учурдагы жана келечектеги кирешелерине жана каражаттарына карата кандайдыр бир мүлктүк милдеттенмелер жок;

9.3.7. ага Керектөөчүлүк насыя келишиминин долбоорун бардык тиркелген документтери менен, Банктан тышкары таанышуу үчүн 3 (үч) календардык күндүк мөөнөткө колго алуу укугу түшүндүрүлдү;

9.3.8. Керектөөчүлүк насыя келишиминин бир нускасын алды.

9.3.9. Ушул документ электрондук кол тамга менен кол коюлган электрондук документ экенин, жана Карыз алуучунун өз колу менен кол коюлган кагаз түрүндөгү документке теңдеш экенин түшүнөт жана макул.

9.4. Келишим боюнча талап кылынган жана көрсөтүүгө жаткан бардык билдирүүлөрдү, суроо-талаптарды, кабарламаларды жана башка маалымдоолору Тарап экинчи Тараптын акыркы белгилүү дареги боюнча жөнөтөт.

9.5. Банктын билдирүүлөрү/ кабарламалары/ маалыматтык маалымдоолору SMS-маалымдоо жана/же Push-билдирүү түрүндө Аралыктан тейлөө каналдары аркылуу/ Карыз алуучунун электрондук почтасына жиберилиши мүмкүн.

9.6. Ушул келишим кыргыз жана орус тилдеринде, бирдей юридикалык күчкө ээ, Тараптардын ар бирине бирден болгон эки түп нускада түзүлдү. Келишимдин тексттеринин ортосунда кандай болбосун айрымчылыктар же кандай болбосун дал келбестиктер болгонда кыргыз тилиндеги артыкчылыктуу күчкө ээ.

«ЭКСПРЕСС» НАСЫЯЛЫК ПРОДУКТУН БЕРҮҮ ШАРТТАРЫ

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

- 1.1. «Экспресс» насыялык продуктун берүү шарттары <https://obank.kg> Банктын расмий сайтында жана/же Аралыктан тейлөө каналдарында жайгаштырылган.
- 1.2. Насыянын жеке шарттары, Насыянын максатын, суммасын, валютасын, насыялоо мөөнөтүн, жылдык номиналдуу жана эффективдүү пайыздык чендерин кошуп, ошондой эле камсыздоо предмети (бар болсо) жана аны берүүгө негиздер насыялык продуктун шарттарына ылайык Акцептте аныкталат.
- 1.3. Карыз алуучу «Экспресс» насыялык продуктусунун алкагында берилген Насыянын суммасы анын эсебине чегерүүгө жатарына шартсыз макулдугун берет.

КЕЛИШИМГЕ
ТИРКЕМЕ №2

«ЭМГЕК АКЫЛЫК» НАСЫЯЛЫК ПРОДУКТУН БЕРҮҮ ШАРТТАРЫ

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

- 1.1. «Эмгек акылык» насыялык продуктун берүү шарттары <https://obank.kg> Банктын расмий сайтында жана/же Аралыктан тейлөө каналдарында жайгаштырылган.
- 1.2. Насыянын жеке шарттары, Насыянын максатын, суммасын, валютасын, насыялоо мөөнөтүн, жылдык номиналдуу жана эффективдүү пайыздык чендерин кошуп, ошондой эле камсыздоо предмети (бар болсо) жана аны берүүгө негиздер насыялык продуктун шарттарына ылайык Акцептте аныкталат.
- 1.3. Карыз алуучу «Эмгек акылык» насыялык продуктусунун алкагында берилген Насыянын суммасы анын эсебине чегерүүгө жатарына шартсыз макулдугун берет.

КЕЛИШИМГЕ
ТИРКЕМЕ №3

«ТОВАР НАСЫЯГА ЖАНА ТОВАР БӨЛҮП ТӨЛӨӨГӨ» НАСЫЯЛЫК ПРОДУКТУН БЕРҮҮ ШАРТТАРЫ

Товарды O!Маркет платформасы аркылуу сатып алганда

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

- 1.1. «Товар Насыяга жана Товар бөлүп төлөөгө» насыялык продуктун берүү шарттары <https://obank.kg> Банктын расмий сайтында жана/же Аралыктан тейлөө каналдарында жайгаштырылган.
- 1.2. Насыянын жеке шарттары, Насыянын максатын, суммасын, валютасын, насыялоо мөөнөтүн, жылдык номиналдуу жана эффективдүү пайыздык чендерин кошуп, ошондой эле камсыздоо

предмети (бар болсо) жана аны берүүгө негиздер насыялык продукттун шарттарына ылайык Акцептте аныкталат.

1.3. Банк, Банктын ыйгарым укуктуу органы тарабынан жактырылган учурда, Карыз алуучуга мөөнөттүүлүк, төлөмдүүлүк жана кайтарымдуулук шарттарында Банк кызматташкан Соода уюмдан Товар сатып алууга накталай эмес формада Насыя берет, ал эми Карыз алуучу ушул келишим менен аныкталган шарттарда Насыяны кайтарып берүүгө милдеттенет.

1.4. Келишимди түзүү убагына карата Карыз алуучу келишим таризделген датага карата түзүлгөн төлөмдөрдүн болжолдуу графигине (мындан ары – «Болжолдуу график») кол коёт. Төлөмдөрдүн иш жүзүндөгү графиги (мындан ары – «Иш жүзүндөгү график») насыяны Соода уюмунун эсебине иш жүзүндө чегерүү датасынын негизинде түзүлөт. Иш жүзүндөгү график тиешелүү көчүрмө менен тастыкталган акча каражаттарын Соода уюмунун эсебине чегерүү убагынан баштап күчүнө кирет. Болжолдуу график Иш жүзүндөгү график күчүнө кирген убактан баштап күчүн жоготот. Тараптар бул убактан баштап Насыяны кайтарып берүү жана пайыздарды төлөп берүү боюнча эсептешүү жана милдеттенмелерди аткаруу Иш жүзүндөгү графикке ылайык гана ишке ашырыларын таанышат.

1.5. Карыз алуучу «Товар Насыяга жана Товар бөлүп төлөөгө» насыялык продуктунун алкагында берилген Насыянын суммасы Товарды алуу убагында Соода уюмунун эсебине чегерилерине өзүнүн шартсыз макулдугун билдирет.

1.6. Насыя Карыз алуучу Товарды алган жана Насыянын суммасы Соода уюмунун эсебине чегерилген убактан баштап берилген болуп эсептелет.

2. КАРЫЗ АЛУУЧУНУН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

2.1. Карыз алуучунун милдеттери:

2.1.1. Товарды алганда Карыз алуучу анын мобилдик телефонуна СМС-билдирүү менен жөнөтүлгөн кодду Банкка Аралыктан тейлөө каналдары аркылуу жөнөтүүгө милдеттенет. Мындай тастыктоо алынгандан кийин жана Карыз алуучунун Арызынын негизинде насыялык каражаттар Соода уюмунун эсебине чегерилет.

2.1.2. Карыз алуучунун келишим боюнча милдеттенмелерин аткарууну камсыздоо максатында, Карыз алуучу Насыяга сатып алып жаткан Товар күрөө болуп эсептелет. Товар Карыз алуучу келишим боюнча милдеттенмелерин толугу менен аткарганга чейин анын менчигинде болот. Карыз алуучу өзүнүн милдеттенмелерин Күрөө келишимине ылайык аткарбаган учурда, Товарга менчик укук Банкка өтөт. Мынан тышкары, Карыз алуучунун келишим боюнча милдеттенмелерин аткарууну кошумча камсыздоо максатында Эсептеги акча каражаттарын талап кылуу укугу боюнча күрөө келишими түзүлөт.

2.1.3. Товар, анын ичинде аны башка Товарга алмаштыруу менен байланыштуу кайтарылып берилген учурда, Карыз алуучу Банктын дарегине Карыз алуучу жана Соода уюму тарабынан кол коюлган Товарды кайтарып берүү актысын, ошондой эле Насыяны мөөнөтүнөн мурда толугу менен тындыруу жөнүндө арызды жөнөтүүгө милдеттенет. Насыяны мөөнөтүнөн мурда толугу менен тындыруу жөнүндө арыз кагаз түрүндө, ошондой эле Аралыктан тейлөө каналдары аркылуу да бериле алат. Андан кийин Карыз алуучу жаңы Товарды, анын ичинде аны алмаштыруунун натыйжасындагы, сатып алууга ниеттенсе, жаңы же алмаштырылган Товарга карата жаңы Насыяга Арызды берүүгө, жаңы келишимди түзүүгө жана жаңы Насыяны тариздөө үчүн талап кылынган бардык зарыл документтерди берүүгө милдеттенет. Жогоруда көрсөтүлгөн шарттар аткарылбаган учурда, Банк ушул келишимди бир тараптуу соттон тышкаркы тартипте бузууга укуктуу.

2.2. Карыз алуучунун укуктары:

2.2.1. Товар иш жүзүндө алынган учурга чейин акысыз негизде ушул келишимден баш тартуу.

3. БАНКТЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

3.1. Банктын милдеттенмелери:

3.1.1. Карыз алуучу келишимге кол койгондон жана Насыяны тариздөө үчүн талап кылынган бардык зарыл документтерге кол койгондон кийин, Соода уюмунун эсебине таризделген Насыя боюнча акча каражаттарын чегерүү.

Мен, ушул документ электрондук кол тамга менен кол коюлган электрондук документ экенин, жана менин өз колум менен кол коюлган кагаз түрүндөгү документке теңдеш экенин түшүнөм жана макулмун (электрондук кол тамганы колдонуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз колу менен кол тамга койгондой эле юридикалык натыйжаларды жаратат).

	УТВЕРЖДЕНО Правлением ОАО «О!Банк» Протокол № 68/2025-5 от «04» декабря 2025 г.
---	---

Вступает в силу с «19» декабря 2025 года

**ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
по кредитным продуктам, предоставляемым через Дистанционные каналы
обслуживания**

Настоящая Публичная oferta на заключение Договора потребительского кредита по кредитным продуктам, предоставляемым через дистанционные каналы обслуживания (далее-Оферта) адресована физическим лицам и в соответствии с частью 2 статьи 398 Гражданского кодекса Кыргызской Республики является предложением Открытого акционерного общества «О!Банк» (далее-Банк) заключить с Заемщиком Договор потребительского кредита, определяющий порядок его заключения на нижеуказанных условиях, условия которого содержатся в настоящей Оферте ниже (далее - Договор потребительского кредита или договор).

Настоящий договор считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, в соответствии со статьей 394, пунктом 3 статьи 395 Гражданского кодекса Кыргызской Республики с момента получения Банком ответа о принятии настоящей Оферты (далее - Акцепт), подписанного со стороны отозвавшегося дееспособного физического лица, которое отвечает требованиям Заемщика в порядке, предусмотренном в настоящей Оферте, опубликованных на сайте <https://obank.kg/> и/или в Дистанционных каналах обслуживания. Акцепт считается полным и безоговорочным, что означает в соответствии со статьями 399, 402 Гражданского кодекса Кыргызской Республики заключение (подписание) и принятие Заемщиком всех условий настоящей Оферты, при условии предоставления Заемщиком документов, необходимых для выдачи Кредита в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и внутренними нормативными документам Банка. Акцепт является неотъемлемой частью договора (аналогично, как и настоящая Оферта). Получение Банком Акцепта Заемщика считается заключением настоящего договора (для заключения договора не требуется собственноручной подписи уполномоченного лица Банка). Акцепт, произведенный электронной подписью, признается равнозначным акцепту на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Заемщика.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Дистанционные каналы обслуживания- совокупность информационных и технических средств, обеспечивающих возможность взаимодействия Заемщика с Банком. К таким каналам относятся: мобильное приложение, веб-сайт Банка, а также иные цифровые платформы, используемые Банком для предоставления банковских услуг в удаленном формате.

Заемщик- физическое лицо, заключившее с Банком Договор потребительского кредита и получившее Кредит на условиях, установленных настоящим договором.

Кредит- денежные средства, выдаваемые Банком Заемщику на условиях срочности, возвратности и платности, предоставляются в порядке и на условиях, предусмотренных Договором потребительского кредита, Акцептом и условиями кредитного продукта, сформированными на основании заявления Заемщика на кредит. Под термином «Кредит» в настоящем договоре понимаются кредиты на потребительские цели, кредиты на приобретение Товара в рассрочку, кредитная линия, а также отдельные транши, предоставляемые в её рамках, и иные кредитные продукты. Кредит предоставляется исключительно Заемщику для личных, семейных или бытовых целей, не связанных с предпринимательской деятельностью и извлечением прибыли.

Обособленные структурные подразделения Банка или ОСП - это филиалы, представительства, сберегательные кассы, мобильные офисы, выездные кассы и пункты обслуживания клиентов Банка.

Товар- товар/работа/услуга, реализуемые Торговой организацией, с которой Банк сотрудничает. Такой Товар предоставляется Заемщику в рамках целевого использования кредитных средств, предусмотренного условиями Договора потребительского кредита. Товар, не подлежащий приобретению в Кредит, определяется законодательством Кыргызской Республики и внутренними нормативными документами Банка.

Торговая организация или ТСП- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с Банком соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предоставляет Заемщику Товар, с возможностью его приобретения в Кредит или рассрочку, оформляемый через Банк. ТСП осуществляет взаимодействие с Банком по вопросам оформления покупки, передачи информации о сделке, а также, при необходимости, участвует в возврате или замене Товара в соответствии с условиями Договора потребительского кредита и условиями кредитного продукта.

1. ПРЕДМЕТ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Заемщику Кредита на условиях и в порядке, установленных условиями соответствующего кредитного продукта Банка и настоящим договором, на основании поданного Заемщиком Заявления на Кредит.

1.2. Договор потребительского кредита считается заключенным:

1.2.1. с момента подписания настоящего договора, Акцепта на его заключение, и необходимых документов через Дистанционные каналы обслуживания, при условии предоставления Заемщиком всех требуемых законодательством Кыргызской Республики и внутренними нормативными документами Банка документов.

1.2.2. прохождения Заемщиком идентификации и верификации через Дистанционные каналы обслуживания, при условии передачи согласия на обработку персональных данных.

1.3. Настоящий договор устанавливает общие условия предоставления Кредитов, выдаваемых Банком Заемщику, и применяется ко всем кредитным продуктам, предоставляемым в рамках Договора потребительского кредита. Каждый вид Кредита, предоставляемый Заемщику, определяется соответствующим Заявлением на кредит и Акцептом договора. Оферта, Акцепт, График погашения, Перечень расходов, Тарифы Банка и иные документы, подписываемые в рамках настоящего договора, являются его неотъемлемыми частями и обязательны для исполнения Сторонами.

1.4. Специальные условия предоставления каждого вида Кредита закрепляются в соответствующем приложении к настоящему договору, при этом к каждому кредитному продукту применяются правила, изложенные в основном тексте настоящего договора. В случае

противоречия между основным текстом настоящего договора и условиями конкретного приложения приоритет имеют положения приложения в части таких противоречий и исключительно в части, касающейся соответствующего вида Кредита. Настоящий договор, Акцепт и иные документы, оформленные на его основании, рассматриваются в совокупности как единый Договор потребительского кредита, регулирующий отношения между Сторонами по каждому предоставленному Кредиту.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА

2.1. Банк предоставляет Заемщику Кредит на условиях целевого использования, обеспеченности, срочности, возвратности и платности. Целевое назначение Кредита определяется в соответствии с условиями конкретного кредитного продукта Банка, установленными условиями кредитного продукта, и указывается Заемщиком в Заявлении на Кредит и Акцепте настоящего договора.

2.2. Заемщик обязуется вернуть полученную в Кредит денежную сумму и уплатить проценты за пользование Кредитом с учетом всех налогов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и в соответствии с условиями договора.

2.3. Способ погашения Кредита – аннуитет.

2.4. Комиссии – согласно Тарифам Банка, размещенным на официальном сайте Банка <https://obank.kg/>.

2.5. Банком не рассматриваются два и более Заявлений на Кредит Заемщика в один и тот же промежуток времени.

2.6. Перед выдачей Кредита Банк, в случае отсутствия у Заемщика счета в Банке, открывает Заемщику счет, на который зачисляется сумма Кредита, или зачисляет сумму Кредита на счет Торговой организации, если такое условие предусмотрено конкретным кредитным продуктом. Для учета задолженности Заемщика по основному долгу по Кредиту Банк открывает отдельный счет. На данном счете отражается вся информация о задолженности Заемщика, включая основную сумму кредита, и он используется исключительно для ведения учета задолженности в процессе погашения Кредита.

2.7. Датой выдачи Кредита является дата зачисления кредитных средств на счет Заемщика, открытый в Банке, или на счет Торговой организации, если такое условие предусмотрено конкретным кредитным продуктом. Датой возврата Кредита является дата отражения операции по погашению данной задолженности на счете Заемщика. Дата выдачи и Дата возврата суммы Кредита в полном объеме принимаются за один день, при этом год принимается равным 365 календарным дням, а месяц – равным фактическому количеству календарных дней в соответствующем месяце.

2.8. Если иное не предусмотрено условиями конкретного кредитного продукта настоящим Заемщик выражает свое безусловное согласие с Графиком погашения, который будет составлен Банком в момент выдачи суммы Кредита и представлен на подпись Заемщику, а также с Графиками погашений, в случае частично досрочного погашения Кредита в соответствии с п. 2.22 настоящего договора.

2.9. В случае если дата возврата Кредита или дата уплаты процентов приходится на нерабочий праздничный или выходной день, то возврат Кредита или уплата процентов осуществляется в рабочий день, следующий за соответствующим нерабочим праздничным или выходным днем.

2.10. Начисление процентов по Кредиту начинается со следующего дня после даты выдачи Кредита, указанной в п. 2.7. договора, и продолжается до даты полного погашения всей суммы задолженности по Кредиту включительно, если иное не установлено законодательством Кыргызской Республики.

2.11. Частичное или полное досрочное погашение Кредита допускается в любое время без взимания каких-либо комиссий, штрафных санкций и иных платежей в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

2.12. В случае частичного досрочного погашения Кредита График погашения пересчитывается с учетом оставшейся суммы основного долга и в пределах оставшегося срока кредитования. При этом процентная ставка по Кредиту остается неизменной, и изменений в ее размере не происходит.

2.13. При полном досрочном погашении Кредита Заемщик оплачивает фактически начисленные проценты, а также расходы (платежи), включая уплаченные страховые премии (если страхование было оформлено по выбору Заемщика), произведенные при получении Кредита, которые возврату не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных условиями соответствующего договора страхования или иного документа.

2.14. Подписанные в порядке, установленном п. 2.15 договора, Акцепт, Заявление на Кредит, График погашения и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, публикуются Банком в соответствующем интерфейсе Дистанционного канала обслуживания. Заемщик обязан скачать указанные документы в день получения Кредита для дальнейшего использования. При необходимости Заемщик вправе обратиться в Банк за получением бумажных копий Заявления на Кредит, Договора потребительского кредита, Графика погашения или иных необходимых документов.

2.15. Порядок действий при подписании Договора потребительского кредита, Акцепта, Заявления на Кредит и иных документов, а также порядок отношений между Банком и Заемщиком, касающихся использования электронной подписи или иных способов подписания документов, регулируется Порядком использования электронной подписи физическими лицами в ОАО «О!Банк», опубликованным на официальном сайте <https://obank.kg/> и/или на информационных стендах ОСП и/или в Дистанционных каналах обслуживания.

2.16. Для обеспечения безопасности Банком могут быть применены дополнительные меры, включая проверку личности Заемщика через систему MyID. Эта система предназначена для безопасной аутентификации и идентификации Заемщика. В случае необходимости, Заемщик обязуется предоставить все необходимые данные и пройти процедуру проверки, установленную Банком.

2.17. В случае, если Заемщик принимает решение о заключении договора страхования от несчастных случаев и/или страхования имущества, предоставляемого в залог по Кредиту, такой договор заключается Заемщиком на условиях и по тарифам, установленным страховой компанией. Банк действует по поручению страховой компании и оказывает содействие Заемщику в оформлении страхового сертификата и/или страхового полиса.

2.18. Стороны пришли к соглашению, что Банк имеет право без дополнительного согласия Заемщика списывать с любого счета Заемщика, открытого в Банке, включая электронные кошельки, суммы кредита и начисленные проценты, комиссии, платежи, неустойки, предусмотренные настоящим договором и законодательством Кыргызской Республики, суммы повышенных процентов, пени, штрафов и иных сумм, возникающих в соответствии с условиями настоящего договора, расходы Банка, связанные со страхованием от несчастных случаев и/или страхованием имущества, осуществляемым по выбору Заемщика, а также ошибочно зачисленные денежные средства по причине технических и иных сбоев, в том числе принадлежащие третьим лицам.

2.19. Погашение Заемщиком задолженности по Кредиту осуществляется в порядке (очередности), установленном законодательством Кыргызской Республики.

2.20. При обслуживании Кредита Банк вправе взимать комиссионные и/или иные платежи. Размер этих платежей определяется Тарифами, установленными Банком и публикуемыми на информационных ресурсах Банка, таких как официальный сайт Банка, Дистанционные каналы

обслуживания и/или информационные стенды ОСП. Заемщик обязуется ознакомиться с этими Тарифами до заключения договора. Подписание договора означает согласие Заемщика с Тарифами Банка.

2.21. Для обеспечения исполнения обязательств по договору Заемщик предоставляет Банку в залог право требования денежных средств на счете Заемщика и/или передает в залог Товар, приобретаемый в Кредит или рассрочку через Банк, в соответствии с условиями кредитного продукта.

2.22. Стороны договорились, что подписание дополнительного соглашения, в случае изменения размера процентной ставки и/или Графика погашения, не является обязательным. В случае необходимости внесения изменений и дополнений только в График погашения, такое изменение/дополнение, при условии его одобрения Банком, может быть внесено по выбору Банка:

2.22.1. на основании факта платежа и/или Заявления Заемщика об изменении Графика погашения, удовлетворенного Банком (с последующим ознакомлением Заемщика с новым Графиком погашения через Дистанционные каналы обслуживания).

2.22.2. либо путем подтверждения Заемщиком изменений в Дистанционном канале обслуживания Заемщика, что является согласованием Сторонами нового Графика погашения без подписания дополнительного соглашения.

В таких случаях предыдущий График погашения утрачивает свою силу, начиная с даты формирования/согласования нового Графика погашения, которая в том числе отражается в Дистанционном канале обслуживания.

2.23. Настоящим Заемщик выражает свое безусловное согласие с порядком изменения Банком Графиков погашения, изложенным в п. 2.22. настоящего договора, в будущем в случае частичного досрочного погашения Кредита. График погашений является неотъемлемой частью договора.

2.24. Сумма и срок Кредита определяются на основании заявления на Кредит Заемщика и проведенного Кредитором анализа/оценки, исходя из параметров оценки.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА

3.1. Заемщик имеет право:

3.1.1. На безвозмездной основе отказаться от получения Кредита в период с момента подписания настоящего договора, Акцепта и всех неотъемлемых частей договора до момента получения денежных средств по Кредиту.

3.1.2. Производить досрочное полное или частичное погашение задолженности по Кредиту в соответствии с условиями п.п. 2.12 и 2.13 настоящего договора.

3.1.3. Запросить новый График погашения Кредита и процентов при досрочном частичном погашении Кредита. Формирование нового Графика погашения Кредита осуществляется в порядке, установленном п. 2.22 настоящего договора, но не позднее даты внесения очередного платежа по Кредиту. График погашения, сформированный после внесения изменений, является основанием для платежей, приобщается к настоящему договору и заменяет прежний График погашения, который утрачивает силу с даты формирования нового Графика погашения.

3.1.4. Передать третьим лицам свои права и/или обязанности по настоящему договору только после предварительного письменного согласия Банка с соблюдением соответствующих требований законодательства Кыргызской Республики.

3.1.5. Получать от Банка консультативную и иную помощь по вопросам, связанным с кредитным продуктом, условиями кредитного продукта, исполнением настоящего договора, а также иным вопросам, относящимся к компетенции Банка.

3.1.6. Обратиться в Банк с просьбой о пролонгации или реструктуризации Кредита, в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

3.1.7. В случае, если Кредит обеспечен залогом, по согласованию с Банком заменить предмет залога при условии, что новый предмет залога и его стоимость соответствует и покрывает оставшуюся сумму задолженности по Кредиту в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

3.1.8. Иметь иные права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и условиями конкретного кредитного продукта.

3.2. Заемщик обязуется:

3.2.1. Возвратить Кредит и уплатить проценты по нему в размере и в сроки, установленные договором и действующим Графиком погашения Кредита.

3.2.2. Использовать предоставленные Банком Кредиты по целевому назначению и предоставлять подтверждение тому в течение 30 календарных дней с даты перевода суммы Кредита на счет Заемщика. В случае совершения операций, не входящих в цели Кредита, оплачивать Банку другие расходы: платёж за нецелевые операции или иные платежи в размере, установленном Тарифами и Перечнем расходов Банка.

3.2.3. В день получения Кредита подписать представленный Банком График погашения и производить погашение Кредита и уплату процентов по Кредиту строго в соответствии с Графиком погашения.

3.2.4. В день частичного досрочного погашения в каждом конкретном случае подтвердить новый График погашения и производить погашение Кредита и уплату процентов за пользование Кредитом в соответствии с обновленным Графиком погашения, подтвержденным согласно п. 2.22 настоящего договора.

3.2.5. Своевременно и в полном объеме производить оплату Банку операционных и других расходов, связанных с настоящим договором, в соответствии с Тарифами и Перечнем расходов Банка.

3.2.6. В случае, если Кредит обеспечен залогом, Заемщик и/или залогодатель обязуются обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченных представителей Банка к предмету залога, а также предоставлять по требованию Банка все необходимые документы и сведения, связанные с проверкой целевого использования Кредита, обеспеченности обязательств, переоценкой Предмета залога, а также анализом финансового состояния Заемщика. Проверки могут проводиться до полного исполнения Заемщиком обязательств по договору. Количество таких проверок, их периодичность и сроки определяются Банком в одностороннем порядке и не подлежат согласованию с Заемщиком и/или залогодателем.

3.2.7. Незамедлительно извещать Банк обо всех обстоятельствах, способных негативным образом повлиять на своевременный возврат Кредита, уплату начисленных процентов и иных предусмотренных договором платежей.

3.2.8. Не уступать полностью или частично права и обязанности по данному договору, а также по сделкам, связанным с обеспечением возврата Кредита Заемщиком третьему лицу (третьим лицам) без предварительного получения письменного согласия Банка.

3.2.9. При изменении почтовых и банковских реквизитов, места проживания, регистрации, адреса электронной почты, персональных данных и номера телефона Заемщика и иных изменениях, в том числе, у аффилированных с Заемщиком лиц, в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно сообщить Банку новые сведения.

3.2.10. Предоставлять информацию о наличии Кредитов в других финансово-кредитных организациях, включая Кредиты супруга(и), родителей и детей, и о соблюдении кредитной дисциплины по данным Кредитам не реже, чем 1 раз в полгода.

3.2.11. По первому требованию Банка предоставить информацию и документы, содержащие данные финансово-экономического характера, позволяющие оценить финансовое состояние Заемщика, использование им Кредита, а также сведения, касающиеся его деятельности и осуществляемых операций, в том числе в целях соблюдения законодательства Кыргызской Республики в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, в срок не позднее 3 (трех) банковских дней.

3.2.12. Осуществлять свою деятельность с учетом бережного отношения к окружающей среде, охране здоровья и технике безопасности в соответствии со стандартами, действующими в Кыргызской Республике.

3.2.13. При наличии у Заемщика зарегистрированного брака, получить письменное согласие супруга(и) на получение Кредита, а также предоставить это согласие в Банк по первому требованию.

3.2.14. В случае несвоевременного исполнения обязательств по возврату Кредита или уплате процентов уплатить все начисленные проценты за пользование Кредитом, а также неустойку в размере и порядке, установленном настоящим договором, Графиком погашения и Тарифами Банка.

3.2.15. Предоставить Банку право в безакцептном порядке списывать с его счетов в Банке и электронных кошельков сумму задолженности по Кредиту, включая ошибочно зачисленные денежные средства по причине технических и иных сбоев, в том числе принадлежащие третьим лицам, а также сумму комиссий и иных платежей, подлежащих оплате страховой компании в случае, если Заемщик выбрал страхование от несчастных случаев и/или страхование имущества по залогу, и зачислять их на счет страховой компании, открытый в Банке. Заемщик также соглашается на передачу Банком страховой компании информации о настоящем договоре, включая, но не ограничиваясь, суммой и сроком Кредита, копиями документов, предоставленных Заемщиком, а также договорами, заключенными в связи с получением Кредита, в рамках сотрудничества по страхованию Заемщика, в рамках сотрудничества по страхованию от несчастных случаев Заемщика и/или страхование имущества по залогу при условии, что такое страхование осуществляется по его выбору.

3.2.16. Принять право Банка на изменение условий настоящего договора в одностороннем порядке путем опубликования обновленной Оферты на официальном сайте Банка и/или на информационных стендах ОСП, за исключением случаев, если такие изменения ухудшают его права и/или увеличивают его обязанности, и признавать юридическую силу таких изменений, которые становятся частью настоящего договора с момента их опубликования.

3.2.17. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и условиями конкретного кредитного продукта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

4.1. Банк имеет право:

4.1.1. Безакцептно списывать денежные средства со счетов Заемщика в Банке и электронных кошельков в счет погашения суммы Кредита, уплаты процентов согласно Графику погашения, комиссии (других расходов (платежей), штрафов, неустоек, а также ошибочно зачисленных денежных средств по причине технических и иных сбоев, включая средства, принадлежащие третьим лицам, а также сумму комиссий и иных платежей, подлежащих оплате страховой компании, в случае, если Заемщик выбрал страхование от несчастных случаев и/или страхование имущества по залогу, и зачислять их на счет страховой компании. В случае, если списание осуществляется в валюте, отличной от валюты платежа и/или валюты, связанной с понесёнными Банком расходами, конвертация списанных средств производится по курсам валют, установленным Банком на момент списания.

4.1.2. На возмещение понесенных расходов в случае оформления страхования Заемщика от несчастных случаев и/или страхования имущества, предоставляемого в залог по Кредиту за счет Банка, если такое страхование выбрано Заемщиком.

4.1.3. В любой момент и неоднократно запрашивать и получать от Заемщика информацию и документы, содержащие финансово-экономические данные, необходимые для оценки финансового состояния Заемщика, использования Кредита, а также сведения, касающиеся деятельности и осуществляемых операций Заемщика. Полученная информация может использоваться Банком, в том числе для соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики в области противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) преступных доходов.

4.1.4. Потребовать от Заемщика досрочно погасить задолженность по Кредиту, включая начисленные проценты, неустойки, комиссии (другие расходы (платежи)), в случае:

4.1.4.1. нарушения Заемщиком условий договора;

4.1.4.2. несвоевременного погашения основного долга по Кредиту/ процентов согласно Графику погашения;

4.1.4.3. нецелевого использования Кредита либо отказа Заемщика в предоставлении сведений, финансового состояния Заемщика и других необходимых данных/ документов, касающихся его деятельности;

4.1.4.4. ухудшения финансово-экономического состояния Заемщика либо выявления фактов предоставления Заемщиком недостоверной информации о себе и о своем финансовом состоянии;

4.1.4.5. объявления Заемщика неплатежеспособным в установленном порядке;

4.1.4.6. иных случаях по усмотрению Банка, обоснованных нормами законодательства Кыргызской Республики и внутренними нормативными документами Банка.

4.1.5. Полностью или частично переуступать свои права и/или обязательства по договору, а также по сделкам, связанным с обеспечением возврата Кредита Заемщиком в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4.1.6. Предоставлять или раскрывать информацию, содержащуюся в договоре, а также любые сведения, включая персональные данные Заемщика, акционерам, аффилированным и связанным лицам Банка.

4.1.7. Запрашивать и обмениваться информацией относительно Кредитов Заемщика и его близких родственников в кредитных организациях от самого Заемщика, через кредитные бюро и/или иным способом.

4.1.8. Производить запись телефонных разговоров с Заемщиком, осуществленных Банком в случае невыполнения Заемщиком обязательств по договору, и хранить указанные записи в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. В случае необходимости Банк имеет право выгружать записи разговоров и данные о вызовах из своих систем и предоставлять их третьим лицам с целью оказания услуг по возврату Кредита.

4.1.9. Предоставлять необходимые документы и данные по договору Заемщика в виде информации:

4.1.9.1. в Кредитные бюро для формирования кредитной истории Заемщика;

4.1.9.2. в уполномоченные государственные/ правоохранительные органы Кыргызской Республики в соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики.

4.1.9.3. третьим лицам, привлеченным Банком для взыскания задолженности по Кредиту.

4.1.10. В одностороннем порядке закрыть счет, открытый Заемщику для зачисления суммы Кредита, в случае отказа последнего от Кредита.

4.1.11. В случае резкого изменения условий финансового рынка, а также по причинам, связанным с изменениями макроэкономических факторов в стране, в частности таких как:

4.1.11.1. изменение конъюнктуры на рынке банковских услуг;

- 4.1.11.2. значительное изменение курса национальной валюты;
- 4.1.11.3. увеличение уровня инфляции;
- 4.1.11.4. повышение учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики, пересмотреть/изменить сроки и условия договора/ дополнительных соглашений, в том числе повысить процентную ставку по Кредиту, размер комиссионных, штрафных санкций и других расходов, с письменным уведомлением Заемщика о таких изменениях за 30 (тридцать) календарных дней с приложением Графика погашения, в порядке, установленном договором.
- 4.1.12. В одностороннем порядке изменять и/или дополнять условия настоящего договора путем размещения измененного текста настоящей Оферты на сайте Банка и/или информационных стендах ОСП, за исключением случаев если это ухудшает права и/или увеличивает обязанности Заемщика. При этом Заемщик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Банком и Заемщиком Договор потребительского кредита, и эти изменения в Договор потребительского кредита вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту.
- 4.1.13. Требовать от Заемщика надлежащего исполнения всех обязанностей по настоящему договору, включая уплату процентов, комиссий, иных платежей, а также неустоек (штрафов/пеней), возникших в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, и применять иные меры ответственности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, Тарифами Банка и настоящим договором.
- 4.1.14. иметь иные права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и условиями конкретного кредитного продукта.

4.2. Банк обязуется:

- 4.2.1. Начислять проценты комиссии и иные платежи за пользование Заемщиком Кредитом в соответствии с условиями договора.
- 4.2.2. Формировать новый График погашения в случае, предусмотренном п. 2.12 договора, в день досрочного погашения Кредита.
- 4.2.3. В период действия договора, в течение 3-х рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса Заемщика, предоставить информацию:
 - 1) о получении Кредита и о соблюдении кредитной дисциплины Заемщиком по выданному Кредиту, в том числе о размере просроченной задолженности, для ее предоставления в другую финансово-кредитную организацию;
 - 2) о счете Заемщика (выписки со счета, состояние баланса, подтверждение платежа по Кредиту), о распределении поступающих денежных средств в счет погашения задолженности по Кредиту.
- 4.2.4. Прекратить начисление неустойки (штрафов, пени) по истечении 15 дней с момента направления извещения о начале процедуры взыскания задолженности по Кредиту Заемщика, при этом размер неустойки, начисленной за весь период действия Кредита, не должен превышать 10% от суммы выданного Кредита.
- 4.2.5. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и условиями конкретного кредитного продукта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. В случае нарушения условий настоящего договора, Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики и настоящего договора.

5.2. Стороны настоящим, безусловно, договорились, что все расходы Банка, включая, но не ограничиваясь: расходы по взысканию задолженности по Кредиту, судебные издержки, почтовые/ курьерские издержки возмещаются Заемщиком.

5.3. При нарушении сроков исполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита и/или уплате процентов, Банк вправе взыскать с Заемщика неустойку (штраф/пеню) в размере, не превышающем однодневную процентную ставку по Кредиту, рассчитанную от суммы основного долга и начисленных процентов, за каждый день просрочки. При этом размер неустойки, начисленной за весь период действия Кредита, не должен превышать 10% от суммы выданного Кредита.

5.4. В случае совершения операций, не входящих в цель Кредита, Банк имеет право взимать с Заемщика другие расходы: платёж за нецелевые операции или иные платежи в размере, установленном Тарифами и Перечнем расходов Банка.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор потребительского кредита вступает в силу с момента его Акцепта и действует до момента полного выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6.2. В случае невыполнения Заемщиком обязательств по настоящему договору, в том числе по своевременному возврату денежных средств и оплате сопутствующих платежей, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством Кыргызской Республики, Банк вправе в любое время в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор и потребовать полного возврата суммы Кредита, уведомив об этом Заемщика в письменной форме или иным доступным способом не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения настоящего договора, если иной срок не предусмотрен настоящим договором или законодательством Кыргызской Республики для соответствующего случая.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны договора согласились, что информация о существовании и условиях договора, а также финансовая, коммерческая и прочая информация, полученная ими в ходе заключения и исполнения договора, является конфиденциальной информацией.

7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное ее разглашение одной Стороной возможны в случаях, прямо предусмотренных настоящим договором и законодательством Кыргызской Республики, за исключением случаев несвоевременного погашения Кредита/Инструментов и оплаты процентов Заемщиком.

7.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации другой Стороной в нарушение требований договора, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации, за исключением случаев несвоевременного погашения Кредита и оплаты процентов Заемщиком.

7.4. Положения о конфиденциальности (и банковской тайне), предусмотренные настоящим разделом, не распространяются на случаи:

7.4.1. уступки прав и обязанностей по договору;

7.4.2. когда Банк предоставляет сведения о Заемщике и о заключении договора, а также информацию, связанную с исполнением Сторонами своих обязательств по договору (в том числе о составе и способах обеспечения исполнения обязательств Заемщиком по договору), для включения в базу данных кредитного бюро, и получает кредитные отчеты о Заемщике в порядке и на условиях, определенных законодательством Кыргызской Республики;

7.4.3. предоставления персональной информации о Заемщике и сведений по настоящему договору акционерам, аффилированным и связанным лицам Банка;

7.4.4. прямо предусмотренные условиями договора или иные случаи, допустимые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

7.5. Настоящим Заемщик дает согласие Банку на то, что Банк, при невыполнении Заемщиком обязательств, имеет право на раскрытие (включая путем опубликования соответствующих сведений) финансовой, коммерческой информации, банковской тайны в целях надлежащего исполнения условий договора в порядке и на условиях, определенных законодательством Кыргызской Республики.

7.6. Настоящим Заемщик дает согласие Банку на сбор и обработку Банком информации от государственных/ не государственных органов и учреждений, иных третьих лиц, включая:

7.6.1. о фактическом проживании и о составе семьи;

7.6.2. о наличии статуса об инвалидности, о наличии выплат государственных пособий, об официальном статусе безработного;

7.6.3. о наличии налоговой задолженности (признанной налогоплательщиком), о задолженности по страховым взносам и сведений ИНН;

7.6.4. иную информацию персонального характера/ документы/ справки/ сведения.

7.7. Настоящим Заемщик дает согласие Банку на то, что Банк при невыполнении Заемщиком обязательств, имеет право на производство записи разговоров и хранение записи всех разговоров между Банком и Заемщиком, в течение 6 (шести) месяцев с даты создания записи разговора и в случае необходимости выгружать из своих систем записи разговоров и данные о вызовах.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), таких как стихийные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и иные природные либо техногенные катастрофы), эпидемии, введение чрезвычайного положения, военные конфликты/действия, перевороты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, массовые беспорядки, мародерство, предписания, приказы, постановления или иное административное вмешательство со стороны исполнительной власти, оказывающие влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня наступления данного события письменно известить другую Сторону, о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), препятствующих выполнению обязательств по договору, с приложением подтверждающего документа соответствующего уполномоченного органа, за исключением случаев, когда событие форс-мажора является общеизвестным фактом, доказывание которого не требуется. Банк вправе известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажоре) путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Банка, посредством Дистанционных каналов обслуживания или информационных стендов ОСП.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Споры между Сторонами, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, подлежат урегулированию путем переговоров во внесудебном порядке. Любые споры и разногласия, которые не удалось урегулировать путем переговоров, решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и в соответствии с настоящей

Офертой. В случае если между Банком и Заемщиком не заключено отдельное Соглашение об определении подсудности, Банк вправе подавать иски по месту нахождения филиала Банка или в районные суды города Бишкек или по месту жительства/нахождения Заемщика по своему выбору. Заемщик может предъявлять иски к Банку только по месту нахождения Банка.

9.2. Обращение взыскания на предмет залога исключительно через суд, если предмет залога имеет значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества либо является единственным жильем, принадлежащим на праве собственности физическому лицу.

9.3. Заемщик, подписывая настоящий договор, подтверждает и гарантирует, что:

9.3.1. заключение Договора потребительского кредита не влечет нарушения прав и законных интересов третьих лиц;

9.3.2. не лишен дееспособности и не имеет каких-либо ограничений, препятствующих заключению Договора потребительского кредита;

9.3.3. ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора потребительского кредита, понимает существо подписываемого договора, отсутствуют обстоятельства, вынуждающие его заключать договор на крайне невыгодных для себя условиях;

9.3.4. с его стороны нет невыполнения или нарушений по какому-либо соглашению, имущественных обязательств, которые могут оказать неблагоприятное влияние на его деловое и финансовое состояние;

9.3.5. ему не угрожают и против него не начато каких-либо административных или судебных разбирательств, которые могут оказать существенное неблагоприятное влияние на его деловое и финансовое состояние;

9.3.6. не существует каких-либо имущественных обязательств в отношении всех настоящих и будущих доходов и средств Заемщика;

9.3.7. ему было разъяснено право получить на руки проект Договора потребительского кредита со всеми прилагаемыми к нему документами для ознакомления за пределами Банка, сроком на 3 (три) календарных дня;

9.3.8. получил один экземпляр Договора потребительского кредита.

9.3.9. понимает и соглашается, что настоящий документ является электронным документом, подписанным электронной подписью, и является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Заемщика.

9.4. Все уведомления, запросы, извещения или другие сообщения, требуемые или разрешенные к предоставлению по договору, отправляются Стороной по последнему известному адресу другой Стороны.

9.5. Уведомления/ извещения/ информационные сообщения Банка могут быть направлены Заемщику в виде SMS-сообщения и/или Push-уведомления через Дистанционные каналы обслуживания/ на электронную почту Заемщика.

9.6. Настоящий договор составлен на кыргызском и русском языках в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае расхождений или любых разногласий между текстами Договора на русском и кыргызском языках приоритет имеет текст на кыргызском языке.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К
ДОГОВОРУ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА «ЭКСПРЕСС»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Условия предоставления кредитного продукта «Экспресс» размещены на официальном сайте Банка <https://obank.kg/> и/или в Дистанционных каналах обслуживания.
- 1.2. Индивидуальные условия Кредита, включая цель Кредита, сумму, валюту, срок кредитования, годовую номинальную и эффективную процентные ставки, а также предмет обеспечения (при наличии) и основание его предоставления, определяются в Акцепте в соответствии с условиями кредитного продукта.
- 1.3. Заемщик безусловно соглашается с тем, что сумма Кредита, предоставленного в рамках кредитного продукта «Экспресс», подлежит зачислению на его счет.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К
ДОГОВОРУ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА «ЗАРПЛАТНЫЙ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Условия предоставления кредитного продукта «Зарплатный» размещены на официальном сайте Банка <https://obank.kg/> и/или в Дистанционных каналах обслуживания.
- 1.2. Индивидуальные условия Кредита, включая цель Кредита, сумму, валюту, срок кредитования, годовую номинальную и эффективную процентные ставки, а также предмет обеспечения (при наличии) и основание его предоставления, определяются в Акцепте в соответствии с условиями кредитного продукта.
- 1.3. Заемщик безусловно соглашается с тем, что сумма Кредита, предоставленного в рамках кредитного продукта «Зарплатный», подлежит зачислению на его счет.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К
ДОГОВОРУ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА «ТОВАР В КРЕДИТ И ТОВАР В РАССРОЧКУ»

при приобретении Товара через платформу O!Маркет

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Условия предоставления кредитного продукта «Товар в Кредит и Товар в рассрочку» размещены на официальном сайте Банка <https://obank.kg/> и/или в Дистанционных каналах обслуживания.
- 1.2. Индивидуальные условия Кредита, включая цель Кредита, сумму, валюту, срок кредитования, годовую номинальную и эффективную процентные ставки, а также предмет

обеспечения (при наличии) и основание его предоставления, определяются в Акцепте договора в соответствии с условиями кредитного продукта.

1.3. Банк, в случае одобрения уполномоченным органом Банка, предоставляет Заемщику Кредит в безналичной форме на условиях срочности, платности и возвратности на цели приобретения Товара у Торговой организации, с которой Банк сотрудничает, а Заемщик обязуется возвратить Кредит на условиях, определенных настоящим договором.

1.4. На момент заключения договора, Заемщик подписывает предварительный График платежей, составленный на дату оформления договора (далее – «Предварительный График»). Фактический График платежей (далее – «Фактический График») будет составлен на основании даты фактического зачисления Кредита на счет Торговой организации. Фактический График вступает в силу с момента зачисления денежных средств на счет Торговой организации, что подтверждается соответствующей выпиской. Предварительный График теряет силу с момента вступления в силу Фактического Графика платежей. Стороны признают, что с этого момента расчет и исполнение обязательств по возврату Кредита и уплате процентов осуществляются исключительно в соответствии с Фактическим Графиком платежей.

1.5. Заемщик выражает свое безусловное согласие с тем, что сумма Кредита, предоставленного в рамках кредитного продукта «Товар в кредит и Товар в рассрочку», зачисляется на счет Торговой организации в момент получения Товара.

1.6. Кредит считается предоставленным с момента получения Товара Заемщиком и зачисления суммы Кредита на счет Торговой организации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА

2.1. Заемщик обязуется:

2.1.1. При получении Товара Заемщик обязуется направить в Банк код, отправленный СМС-сообщением на его мобильный телефон через Дистанционные каналы обслуживания Банку. После получения такого подтверждения и на основании Заявления Заемщика кредитные средства зачисляются на счет Торговой организации.

2.1.2. В целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору, Товар, приобретаемый Заемщиком в Кредит, является залогом. Товар будет находиться в собственности Заемщика до полного исполнения обязательств по договору. В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств в соответствии с Договором залога, право собственности на Товар переходит к Банку. Кроме того, в целях дополнительного обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору, заключается Договор залога по праву требования денежных средств на счете.

2.1.3. Заемщик обязуется в случае возврата Товара, в том числе в связи с заменой его на другой Товар, незамедлительно направить в адрес Банка акт о возврате Товара, подписанный Заемщиком и Торговой организацией, а также Заявление о полном досрочном погашении Кредита. Заявление о полном досрочном погашении Кредита может быть подано как в бумажной форме, так и через Дистанционные каналы обслуживания. После этого если Заемщик намерен купить новый Товар, в том числе в результате замены, он обязуется подать новое Заявление на Кредит, заключить новый договор и предоставить все необходимые документы, требуемые для оформления нового Кредита в отношении нового или заменённого Товара. В случае невыполнения указанных условий Банк вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке.

2.2. Заемщик вправе:

2.2.1. Отказаться от настоящего договора на безвозмездной основе до момента фактического получения Товара.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

3.1. Банк обязуется:

3.1.1. После подписания Заемщиком договора и предоставления всех необходимых документов, требуемых для оформления Кредита, зачислить на счет Торговой организации денежные средства по оформленному Кредиту.

Я понимаю и соглашаюсь, что настоящий документ является электронным документом, подписанным электронной подписью, и является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному моей собственноручной подписью (использование электронной подписи порождает такие же юридические последствия, как при проставлении собственноручной подписи согласно законодательству Кыргызской Республики).